

2019-жылдын экинчи чейректеги өндүрүштүк жыйынтыктары

Centerra Gold Inc. («Центерра») жана «Кумтөр Голд Компани» (КГК) 2019-жылдын экинчи чейректки өндүрүшүн жыйынтыктаты. КГК алты айда 301 373 унция¹ же 9 373,76 кг алтын өндүрүп, 4,22 миллиард сомдон ашуун салыктар жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

Алтын өндүрүү жана сатып өткөрүү

«Кумтөр» кениндеги 2019-ж. II чейрегиндеги алтын өндүрүү көлөмү 151 065 унцияны түздү, ал эми 2018-ж. ушул эле мезгилинде алтын өндүрүү 83 802 унцияны түзгөн. 2019-ж. II чейрегиндеги алтын өндүрүү көлөмү №18 жана №19 жумуш зоналарынан кампада сакталган бай руданы өндүрүү жана жогору ылгоо коэффициенти эсебинен өскөн, ал эми 2018-ж. II чейрегинде №17 жумуш зонасынан жана Сарытөр кенинен алынган алтыны азыраак кен иштетилген. 2019-ж. II чейрегинде АЫФ берилген руданын орточо курамы 3,48 г/т, ал эми алтын ылгоо коэффициенти 82,3% түзсө, 2018-жылдын ушул эле мезгилинде бул көрсөткүчтөр 2,27 г/т жана 70,3% түзгөн.

2019-ж. экинчи чейрегинде 153 307 унция, же 4 768,38 кг алтын сатып өткөрүлгөн. Алтынды сатып өткөрүүдөн жалпы киреше 2019-ж. экинчи чейрегинде 197,7 млн долларды² түздү.

“Кумтөр” кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын “Кумтөр Голд Компани”, “Кыргызалтын” ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, Кара-Балта ш. аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн “Кыргызалтын” сатып алат. Аффинажалган алтын менен күмүштү КР аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААК гана ээ.

Кыргыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, тоо-кен иштерине жумшоолор 2019-ж. II чейрегинде 52,4 млн долларды түзүп, 2018-ж. ушул мезгилине салыштырганда 0,8 млн долларга кыскарган. Жумшоолордун 2019-ж. II чейрегиндеги кыскаруусунун себеби иштетилген тоо массаларынын азайуусу менен байланышкан жана ташуу дистанциясынын кыскаруусу менен аба-ырайы шарттарына байланыштуу убактылуу токтотуулардан улам күйүүчү май аз керектелип дизель май сатып алуу чыгымдары (1.9 млн доллар) кыскарганына байланышкан.

Фабрикалык жумшоолор 2019-ж. II чейрегинде 18,1 млн долларды түзсө, ал эми 2018-ж. II чейрегинде 16,6 млн долларды түзгөн. Бул жумшоолордун өсүүсү негизинен көмүр күкүмүн кайра иштетүү чыгымдары 2018-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көбөйгөнүнө байланышкан (анткени ал кезде көмүр күкүмү иштетилип башталган эмес). Ошондой эле катуу порода иштетилип баштагынан улам, майдалоочу каражаттарды сатып алууга чыгымдар өскөн. Мындан тышкары, бул жумшоолордун өсүүсү цианид колдонуу көбөйүп, жана анын баасы көтөрүлгөнүнөн улам, сатып алуу чыгашасы да өскөнүнө байланыштуу. Бул жумшоолордун бөлүгү тегирмендердин футировкасын алмаштыруу убактысына байланыштуу чыгымдар аз болгону менен компенсацияланат.

Кенди багууга жумшоолор

2019-ж. II чейрегинде кен ишкананы багууга жумшоолор 12,0 млн долларды түздү, ал эми 2018-ж. 12,8 млн долларды түзгөн. Бул кыскаруу, келишим кызматтарынын азайганынан улам кызмат акысы (0,6 млн доллар) азайганына, лагердин материалдык-техникалык камсыздоосуна жумшоолордун кыскаруусуна байланышкан.

Башка жумшоолордун динамикасы:

Өндүрүм сатып өткөрүүгө байланышкан эскирүү, амортизация чыгашалары көбөйүп, 2019-ж. II чейрегинде 43,6 млн долларды түздү, ал эми 2018-ж. ушул чейрегинде 31,0 млн доллар түзгөн. Себеби сатып өткөрүү көлөмү өскөнүндө жана №19 жумуш зонадан руда чыгышынан улам кыртыш ачуу иштеринин капиталдаштыруусунун амортизациясы да өскөнүндө.

Негизги фондуларды колдоо үчүн жыйынды жумшоолор:

Негизги фонддорду колдоо үчүн жыйынды жумшоолор орто-аралык продуктунун негизинде сатылган продукциянын унциясына⁴ карата саналып, дүң киреше салыгын эсепке албаганда, 2019-ж. II чейрегинде 562 долларды түзсө, 2018-ж. ушул мезгилинде 1 071 долларды түзгөн болчу. Бул кыскаруу негизинен продукцияны сатуу көлөмүнүн өсүшү жана капиталдаштырууга жаткан кыртыш ачуу иштеринин көлөмүнүн азайышы менен байланышкан. Ал эми кыртыш ачуу иштеринин көлөмүнүн азайышы №19 жумуш зонасынын батыш бөлүгүндөгү кен зонасына 2019-ж. июнь айында жеткенине байланышып, бул болсо 2018-жыл менен салыштырмалуу бир кыйла эрте жеткенибизди билдирет. Ошол эле убакта кыртыш ачуу иштеринин капиталдаштыруусу токтотулуп, кийинки кыртыш ачуу жумшоолору запас наркы эсебине чегерилет. Дүң киреше салыгын камтыган жыйынды жумшоолор орто-аралык продуктунун негизинде сатылган продукциянын бир унциясына⁴ карата 2019-ж. II чейрегинде 744 долларды түздү, ал эми 2018-ж. ушул маалында ал 1 254 долларды түзгөн болчу. Бул кыскаруу, негизинен, жыйынды жумшоолордун⁴ (жогоруда түшүндүрүлгөн) кыскаруусуна байланышкан жана анын бөлүгү 2019-ж. II чейрегинде сатылган продукциянын көлөмү өскөнүнөн улам дүң киреше салыгынын да өскөнү менен компенсацияланат.

Негизги өндүрүштүк натыйжалар⁵

| Башкасы берилбесе, млн USD менен ³ | Чейрек, 30-июнга арата | | | Жарым жыл, 30-июнга карата | | |
|--|------------------------|--------|-----------|----------------------------|--------|-----------|
| | 2019 | 2018 | % өзгөрүү | 2019 | 2018 | % өзгөрүү |
| Финансыдагы негизгилер: | | | | | | |
| Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн USD) ² | 197,7 | 117,3 | 69% | 392,6 | 270,3 | 45% |
| Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (накталай акча) | 57,2 | 44,4 | 29% | 108,4 | 87,0 | 25% |
| Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (нак эмес) | 43,6 | 31,4 | 39% | 84,6 | 67,1 | 26% |
| Сатып өткөрүлгөн продукциянын ⁴ өздүк наркы (млн USD) | 100,8 | 75,8 | 33% | 193,0 | 154,1 | 25% |
| Сатып өткөрүлгөн продукциянын ⁴ өздүк наркы (унциясынаUSD) | 658 | 837 | (21%) | 636 | 742 | (14%) |
| Өндүрүштүк акчалай агым | 92,7 | 52,9 | 75% | 212,7 | 95,9 | 122% |
| Жүгүртүү капиталдагы өзгөрүүлөргө чейинки өндүрүштүк акчалай агым ⁴ | 105,9 | 52,0 | 104% | 215,7 | 136,6 | 58% |
| Өндүрүштөгү негизгилер: | | | | | | |
| Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна) | 39 949 | 43 493 | (8%) | 89 143 | 90 807 | (2%) |
| Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна) | 2 630 | 957 | 175% | 4 507 | 2 361 | 91% |
| Рудадагы алтындын орточо курамы (г/т) | 1,45 | 1,72 | (15%) | 1,74 | 1,90 | (8%) |
| Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна) | 1 575 | 1 571 | 0% | 3 151 | 3 239 | (3%) |
| Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т) | 3,48 | 2,27 | 53% | 3,60 | 2,43 | 48% |
| Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен) | 82,3% | 70,3% | 17% | 82,1% | 71,4% | 15% |
| Тоо-кен иштерине жумшоолор (тоннасына USD) | 1,32 | 1,23 | 7% | 1,16 | 1,15 | 1% |
| Кайра иштетүүгө жумшоолор (тоннасына USD) | 11,51 | 10,55 | 9% | 11,22 | 9,89 | 13.4% |

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------|-------|-----------------|----------|-------|
| Өндүрүлгөн алтын (унция менен) ¹ | 151 065 | 83 802 | 80% | 301 373 | 184 023 | 64% |
| Өндүрүлгөн алтын (кг менен) | 4 698,65 | 2 606,54 | 80% | 9 373,76 | 5 723,76 | 64% |
| Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) ¹ | 153 307 | 90 620 | 69% | 303 574 | 207 539 | 46% |
| Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен) | 4 768,38 | 2 818,60 | 69% | 9 442,21 | 6 455,19 | 46% |
| Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ⁴ (унциясына USD) | \$ 1 289 | \$ 1 294 | (0%) | \$ 1 293 | \$ 1 302 | (1%) |
| Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) ⁴ (млн USD) | 11,3 | 9,9 | 14% | 20,3 | 21,2 | (4%) |
| Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ⁴ (млн USD) | 4,5 | 5,9 | (24%) | 6,5 | 9,4 | (31%) |
| Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ⁴ (млн USD) | 12,1 | 36,6 | (67%) | 29,4 | 65,3 | (55%) |
| Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ⁴ | 3,5 | 11,2 | (69%) | 9,0 | 21,0 | (57%) |
| Капиталдык жумшоолор (жалпы) | 31,4 | 63,6 | (51%) | 65,2 | 116,9 | (44%) |
| Бир даана өндүрүм чыгымдары: | | | | | | |
| Түзөтүлгөн операциялык жумшоолор ⁴ (унциясына USD) | \$ 407 | \$ 555 | (27%) | \$ 391 | \$ 475 | (18%) |
| Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор ⁴ (унциясына USD) | \$ 562 | \$ 1 071 | (47%) | \$ 557 | \$ 895 | (38%) |
| Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо ⁴ (унциясына USD) | \$ 744 | \$ 1 254 | (41%) | \$ 739 | \$ 1 078 | (31%) |

1 - Маалымат үчүн: тroyлық унция = 31,10348 грамм.

2 - Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

3 - Тегерекөөлөрдөн улам айрым цифралар дал келбеши мүмкүн

4 - «Бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрүнө кирбейт жана Центерранын 2019-1-майдагы пресс-релизінде “Non-GAAP Measures” бөлүмүндө баяндалат

5 - Финансылык көрсөткүчтөр «Центерранын» 2019-жылдын 1-майдагы пресс-релизине негизделген

Кыргыз Республикасынын казынасына төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар 2019-жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасынын бюджетине салыктар, Социалдык фондуна которуулар жана милдеттүү төлөмдөр 4,22 миллиард сомдон ашты.

30-июнь, 2019-жылга карата

| <i>Төлөмдүн түрү (АКШ доллары менен)</i> | <i>Биринчи чейрек</i> | <i>Экинчи чейрек</i> |
|---|-----------------------|----------------------|
| Дуң кирешеге салык | 10 947 177 | 29 585 268 |
| Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым | 2 043 231 | 2 275 790 |
| Экологиялык төлөм | 310 000 | - |
| Бардыгы | 13 300 408 | 31 861 057 |
| <i>Чейректин соңуна карата АКШ долларынын КР сомуна карата расмий курсу</i> | 69,8496 | 69,4928 |
| Төлөмдөрдүн эквиваленти сом менен | 929 028 179 | 2 214 114 061 |

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

30-июнь, 2019-жылга карата

| <i>Төлөмдүн түрү (сом менен)</i> | <i>Биринчи чейрек</i> | <i>Экинчи чейрек</i> |
|--|-----------------------|----------------------|
| Кызматкерлердин кирешесине салык | 101 803 525 | 89 661 508 |
| КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр | 461 734 642 | 386 137 482 |
| Бажы төлөмдөрү | 4 353 000 | 5 710 000 |
| Резидент эместердин кирешесине салык | 4 368 386 | 4 931 646 |
| Башка салыктар жана милдеттүү которуулар | 9 761 878 | 9 176 628 |
| Бардыгы | 582 021 431 | 495 617 263 |

Комментарий

«Центерранын» президенти жана башкы кызмат адамы Скотт Перри мындай комментарий берди: «Кумтөр» кенинде келишим боююнча иштеген ишканалардын кызматкерлери ушул чейректе олуттуу коопсуздук көрсөткүкө - бир жыл жумуш убактысын жоготуусуз иштөөгө ийгиликтүү жетишкенин кубаныч менен билдиремин. Бул ийгилик «Центерранын» «Work Safe – Home Safe» коопсуздук программасын бардык кызматкерлерибиз кынтыксыз жолдоп, жумуш орундарында нөл кырсыкка умтулуусун чагылдырат».

«Ал эми, фабрикада байыраак руда иштетилип, алтын өндүрүүнүн көлөмү чоңураак болгонуна байланыштуу Кумтөрдө өзүндө да бул чейрек өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда ийгиликтүү болуп, жалпысынан 151 065 унция алтын өндүрүлгөн. Ушул жылдын биринчи чейрегинде байкалган карьердин түндүк-батыш боорундагы жылышуулар турукталып, 2019-ж. II чейрегинде грунттун жылышуулары байкалган эмес».

«Экинчи чейректин жыйынтыктары компаниянын позицияларын бекемдөөгө, быйылкы күтүлгөн алтын өндүрүүнү 550,000-575,000 унцияга чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле, Кумтөр өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор⁴ (унциясына USD) (салыкка чейинки) 685 доллардан 635 долларга чейин кыскартууга жетишти. Бул болсо компания алкагында консолидацияланган өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор⁴ (унциясына USD) (салыкка чейинки) 743 доллардан 713 долларга чейин кыскартылганын билдирет».

«Кумтөр» кени Кыргыз Республикасында жайгашып, Борбор Азиядагы батыш компания башкарган эң ири алтын кен. 1997-жылдын май айында өнөр-жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2019-жылдын 30-июнуна чейин «Кумтөрдө» жалпысынан **12,3 млн унция алтын** өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жооптуу «Кумтөр» долбоорунун оператору.

«Центерра Голд» Түндүк Америкада, Азияда жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген алтын өндүрүүчү Борбор Азиядагы эң ири батыш алтын өндүрүүчү канадалык компания. «Центерранын» эки негизги активи - Кыргыз Республикасында «Кумтөр» алтын кени жана Канаданын Британ Колумбия провинциясындагы «Маунт Миллиган» алтын жана жез кени бар жана Түркияда «Оксут Голд» кенинде кен ишкана курууда. «Центерра Голд» «Центерра» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символунда жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

Кыргыз Республикасы «Кыргызалтын» ААК аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири үлүшүнүн - **77 401 766 акциясынын** кармоочусу. 2019-жыл, 5-августка карата Кыргызстан акциялар үлүшүнүн наркы **633 млн доллардан ашты**.

«Центерра Голд» жөнүндө кошумча маалымат жана толук пресс-релиз www.sedar.com SEDAR системасында, www.centerragold.com жана www.kumtor.kg корпоративдик сайттарда.

Кошумча маалымат үчүн ЖМК менен байланыштар бөлүмүнө кайрылыңыздар.
Тел.: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28 KGC.media@centerragold.com

- Соңу –